

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК


ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2023-жылдын 31-март айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31.03.2023	31.03.2022	31.12.2022
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	4 765 047	1 689 121	3 695 391
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	4 653 513	3 999 828	6 097 432
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	16 795 746	10 834 213	15 676 771
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(105 192)	(29 389)	(73 791)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	16 690 554	10 804 824	15 602 980
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	3 745 634	1 928 982	1 390 564
Кайтарым "РЕПО" бүтүмдөрү боюнча дебитордук карыз	-	-	-
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	265 394	200 219	195 542
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(11 341)	(6 968)	(3 911)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	254 053	193 251	191 632
Кардарларга берилген кредиттер	17 242 267	14 622 765	16 425 695
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(1 859 328)	(1 630 397)	(1 861 320)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	15 382 939	12 992 368	14 564 375
Негизги каражаттар	1 354 121	1 149 723	1 314 060
Материалдык эмес активдер	264 370	253 802	242 150
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	164 002	627 175	160 737
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	472 432	345 327	434 039
Башка активдер	1 865 309	1 075 295	2 550 350
Жыйынтыгында, активдер	49 611 975	35 059 697	46 243 710
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	1 205 477	817 445	1 340 439
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	32 544 493	23 094 075	31 376 770
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана алардан алынган кредиттер	3 490 558	977 998	1 606 605
Улуттук банктан алынган кредиттер	-	118 558	-
Башка тартылган каражаттар	2 393 757	2 136 990	2 443 221
Субординацияланган карыз	101 141	104 192	97 277
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	144 442	122 962	151 136
Төлөөгө каралган пайдадан салык	7 422	14 765	-
Башка милдеттенмелер	2 015 911	1 345 415	1 988 726
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	41 903 202	28 732 400	39 004 175
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	1 529 850	1 457 908	1 499 400
Номиналдан үстөк салынган капитал	43 273	41 238	42 412
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	5 813 434	4 584 454	4 840 104
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	322 217	243 698	857 619
Жыйынтыгында, капитал	7 708 774	6 327 297	7 239 535
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	49 611 975	35 059 697	46 243 710

Башкы бухгалтер  Чолпон Суванбекова

Финансылык жана багытынын жетекчиси  Нурдин Илебаев

Банк Башкаруу органынын Төрагасы  Ариф М. Али



"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2023-жылдын 31-март айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31.03.2023	31.03.2022
Пайыздык кирешелер	913 962	545 024
Пайыздык чыгашалар	(357 318)	(218 239)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	556 644	326 785
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	(39 981)	55 399
Таза пайыздык кирешелер	516 663	382 184
Алынган комиссиялык төлөмдөр	289 616	134 885
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(178 621)	(85 503)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	274 384	162 930
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	-	-
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	29 591	18 369
Башка кирешелер	1 150	7 402
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	(1 086)	21 609
Пайыздык эмес таза кирешелер	415 035	259 692
Пайда салыгынан тышкары салыктар боюнча кам	-	-
Операциялык кирешелер	931 698	641 876
Операциялык чыгашалар	(563 629)	(369 934)
Операциялык иштен түшкөн пайда	368 069	271 942
Башка операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар	-	-
Салык алууга чейинки пайда	368 069	271 942
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(45 852)	(28 244)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	322 217	243 698
Башка чогуу алгандагы киреше	-	-
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	322 217	243 698

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Нурдин Илебаев

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Ариф М. Али



"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2023-жылдын 31-март айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпаган чекте	7,8%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15%дан ашпаган чекте	0,1%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпаган чекте	2,2%
Банк менен байланыштуу банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15%дан ашпаган чекте	13,4%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	кеминде 13%	22,5%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	кеминде 8%	22,3%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	кеминде 6%	22,3%
Лeverаж (K2.4)	кеминде 6%	12,6%
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	кеминде 45%	79,5%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	кеминде 29%	24,7%

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбскова

Финансылык иш башынын жетекчиси

Нурдин Илебаев

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Ариф М. Али



ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2023 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.03.2023	31.03.2022	31.12.2022
АКТИВЫ			
Денежные средства	4 765 047	1 689 121	3 695 391
Счета и депозиты в Национальном банке Кыргызской Республики	4 653 513	3 999 828	6 097 432
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	16 795 746	10 834 213	15 676 771
Резерв под обесценение по депозитам в банках и других финансовых институтах	(105 192)	(29 389)	(73 791)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах, нетто	16 690 554	10 804 824	15 602 980
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3 745 634	1 928 982	1 390 564
Дебиторская задолженность по сделкам обратного «РЕПО»	-	-	-
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	265 394	200 219	195 542
Резерв под обесценение по кредитам финансово-кредитным учреждениям	(11 341)	(6 968)	(3 911)
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям, нетто	254 053	193 251	191 632
Кредиты, выданные клиентам	17 242 267	14 622 765	16 425 695
Резерв под обесценение по кредитам, предоставленным клиентам	(1 859 328)	(1 630 397)	(1 861 320)
Кредиты, выданные клиентам, нетто	15 382 939	12 992 368	14 564 375
Основные средства	1 354 121	1 149 723	1 314 060
Нематериальные активы	264 370	253 802	242 150
Инвестиции и финансовое участие в дочерних финансовых учреждениях	164 002	627 175	160 737
Инвестиции и финансовое участие в ассоциированных нефинансовых учреждениях, нетто	472 432	345 327	434 039
Прочие активы	1 865 309	1 075 295	2 550 350
Итого активы	49 611 975	35 059 697	46 243 710
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета и депозиты банков и финансово-кредитных учреждений	1 205 477	817 445	1 340 439
Счета и депозиты клиентов	32 544 493	23 094 075	31 376 770
Счета и кредиты органов Правительства КР и местных органов власти	3 490 558	977 998	1 606 605
Кредиты, полученные от НБКР	-	118 558	-
Прочие привлеченные средства	2 393 757	2 136 990	2 443 221
Субординированный долг	101 141	104 192	97 277
Облигации, выпущенные банком	144 442	122 962	151 136
Налог на прибыль к оплате	7 422	14 765	-
Прочие обязательства	2 015 911	1 345 415	1 988 726
Итого обязательства	41 903 202	28 732 400	39 004 175
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	1 529 850	1 457 908	1 499 400
Капитал, внесенный сверх номинала	43 273	41 238	42 412
Нераспределенная прибыль и прочие резервы	5 813 434	4 584 454	4 840 104
Прибыль текущего года	322 217	243 698	857 619
Итого капитал	7 708 774	6 327 297	7 239 535
Итого обязательства и капитал	49 611 975	35 059 697	46 243 710

Главный бухгалтер

Руководитель Финансовой деятельности

Председатель Правления

Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али



[Handwritten signature]

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 марта 2023 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.03.2023	31.03.2022
Процентные доходы	913 962	545 024
Процентные расходы	(357 318)	(218 239)
Чистый процентный доход до убытков от обесценения по процентным активам	556 644	326 785
Доход (убыток) от обесценения по процентным активам	(39 981)	55 399
Чистые процентные доходы	516 663	382 184
Комиссии полученные	289 616	134 885
Комиссии уплаченные	(178 621)	(85 503)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	274 384	162 930
Доход (убыток) от дочерних компаний	-	-
Доход (убыток) от ассоциированных компаний	29 591	18 369
Прочие доходы	1 150	7 402
Доход (убыток) от обесценения по прочим операциям	(1 086)	21 609
Чистые непроцентные доходы	415 035	259 692
Резерв на налоги помимо налога на прибыль	-	-
Операционные доходы	931 698	641 876
Операционные расходы	(563 629)	(369 934)
Прибыль от операционной деятельности	368 069	271 942
Прочие неоперационные доходы и расходы	-	-
Прибыль до налогообложения	368 069	271 942
Расходы по налогу на прибыль	(45 852)	(28 244)
Чистая прибыль (убыток) за период	322 217	243 698
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	322 217	243 698

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф М. Али



[Handwritten signature]

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
по состоянию на 31 марта 2023 года (включительно)**

Наименование экономических нормативов и требований	Установленное значение норматива	Фактическое значение норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (K1.1)	не более 20%	7,8%
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (K1.2)	не более 15%	0,1%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (K1.3)	не более 30%	2,2%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (K1.4)	не более 15%	13,4%
Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (K2.1)	не менее 13%	22,5%
Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K2.2)	не менее 8%	22,3%
Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (K2.3)	не менее 6%	22,3%
Лeverаж (K2.4)	не менее 6%	12,6%
Норматив (показатель) ликвидности банка (K3.1)	не менее 45%	79,5%
Дополнительный запас капитала банка (индекс "буфер капитала")	не менее 29%	24,7%

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф М. Али

